

«Оптим Банк» ААК
2026-жылдын 2-кварталы үчүн маалыматты ачуу туурасында отчет

Отчет коммерциялык банктын иши жөнүндө маалыматты ачыкка чыгаруу талаптары жөнүндө 2019-жылдын 30-октябрындагы № 2019-П-12/54-4-(НПА) жобосуна ылайык даярдалган.

1. Экономикалык нормативдер жана финансылык көрсөткүчтөр

№	Экономикалык нормативдер жана финансылык көрсөткүчтөр	30.06.2026	31.03.2026	31.12.2025	30.09.2025	30.06.2025	Нормативдин белгиленген мааниси
Капиталдын көрсөткүчтөрү, миң сом							
1	Биринчи деңгээлдеги базалык капитал	13 897 999	13 916 913	11 482 849	11 475 648	11 456 034	
2	Биринчи деңгээлдеги капитал	13 897 999	13 916 913	11 482 849	11 475 648	11 456 034	
3	Таза суммардык капитал (ТСК)	16 153 573	15 371 866	14 553 161	13 562 342	12 829 327	
4	Тобокелдик боюнча таразаланган активдер, миң сом	81 069 644	77 479 242	73 699 444	69 309 406	63 622 967	
Активдердин таразаланышына негизделген, капиталдын адекваттуулук коэффициенти							
5	Биринчи деңгээлдеги базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	17,1%	18,0%	15,6%	16,6%	18,0%	8% кем эмес
6	Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	17,1%	18,0%	15,6%	16,6%	18,0%	9,5% кем эмес
7	Таза суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	18,2%	18,1%	18,1%	17,6%	18,0%	14% кем эмес
8	Лeverаж (K2.4)	14,9%	15,7%	13,3%	14,3%	15,6%	6% кем эмес
9	Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" индекси)	19,9%	19,8%	19,7%	19,6%	20,2%	20% кем эмес
Кирешелүүлүк көрсөткүчтөрү							
10	Жалпы пайыздык киреше/жылдык орточо активдер	9,2%	8,8%	8,1%	8,0%	7,9%	
11	Жалпы пайыздык чыгаша/жылдык орточо активдер	2,1%	2,0%	1,7%	1,7%	1,7%	
12	Операциялык киреше/жылдык орточо активдер	13,1%	12,7%	11,6%	11,2%	10,6%	
13	Таза пайыздык маржа	8,2%	7,9%	7,4%	7,4%	7,4%	
Активдердин сапаты							
14	Классификацияланган кредиттер/Бардык кредиттер	30,3%	32,3%	33,8%	33,4%	34,4%	
15	РППУ/Бардык кредиттер	11,7%	11,8%	12,5%	13,8%	14,5%	
16	Чет өлкөлүк валютадагы кредиттер/Бардык кредиттер	32,2%	36,5%	39,6%	43,7%	44,8%	
17	Кредиттик портфель (мезгилдин аягындагы финансылык отчеттуулуктагы дүң кредиттик портфель, миң сом)	50 823 577	46 230 550	42 746 264	38 323 957	35 679 832	
Ликвиддүүлүк							
18	Ликвиддүүлүк коэффициенти K3.1	61,6%	64,4%	65,8%	66,5%	58,8%	45% кем эмес
19	Ликвиддүү активдер/Бардык активдер	41,9%	44,1%	45,6%	44,5%	41,4%	
Башка экономикалык көрсөткүчтөр							
20	Банк менен байланышпаган бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	6,9%	7,5%	6,9%	7,4%	7,5%	20% дан көп эмес
21	Банк менен байланышпаган бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	20% дан көп эмес
22	Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	2,0%	6,7%	7,5%	11,3%	3,3%	30% дан көп эмес
23	Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	2,5%	2,3%	4,0%	3,6%	3,0%	20% дан көп эмес
24	Валюталык узун ачык позициялардын жалпы көлөмү боюнча бузуулардын күндөрүнүн саны (K4.2)	0	0	0	0	0	20% дан көп эмес
25	Валюталык кыска ачык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузуулардын күндөрүнүн саны (K4.3)	0	0	0	0	0	20% дан көп эмес
26	Валюталык узун ачык позициялардын жалпы көлөмү боюнча бузуулардын күндөрүнүн саны (K4.2)	0	0	0	0	0	20% дан көп эмес
27	Валюталык кыска ачык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузуулардын күндөрүнүн саны (K4.3)	0	0	0	0	0	20% дан көп эмес

(1) Таза суммардык капитал, биринчи деңгээлдеги капитал, биринчи деңгээлдеги базалык капитал жана активдерди салмактаганга негизделген капиталдын жетиштүүлүк коэффициенттери Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (едеттүүлүгү) стандарттарын аныктоо боюнча нускамага ылайык аныкталат.

2) Ликвиддүү активдер - Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары үчүн милдеттүү болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө" жобосунун талаптарына ылайык аныкталган K3.1 коэффициентинин алымы.

2. Директорлор кеңеши, Башкарма, акционерлер жана бенефициардык менчик ээлери туурасында маалымат

№	Директорлор кеңешинин мүчөлөрү	Дайындалган күнү
1	Куандыков Ануар Абуович – ДК Төрагасы	22.09.2025
2	Тентиева Гюлкайыр Жумабековна – ДК төрагасынын орун басары, ДК көз карандысыз мүчөсү	01.08.2022
3	Шерматов Шиддат Жамалбекович – ДК мүчөсү	29.03.2024
4	Султанова Ботагоз Куандыковна - ДК көз карандысыз мүчөсү	28.03.2025
5	Токобаев Нурлан Турсунбекович – ДК көз карандысыз мүчөсү	31.03.2026
Башкарманын Мүчөлөрү		Дайындалган күнү
1	Капышев Бейбут Сапаргалиевич	30.01.2009
2	Исмаев Гарып Муратович *	30.01.2026
3	Турбатов Руслан Радмирович	03.10.2011
4	Курманбеков Бакыт Джанышбекович	13.03.2006
5	Дыйканов Рустам Анатаевич	02.02.2009
6	Мухаметов Эльдар Муратович	01.11.2024
7	Турдубаев Талантбек Амангелдиевич	01.04.2024
Чыгарылган акция капиталынын 5% ашыгына ээ акционерлердин тизмеси		% үлүш
1	"Alatau City Bank" АК	97,14%
Банктын бенефициарларынын тизмеси, акциялардын 5% ашыгын түздөн-түз жана кыйыр түрдө кармоочулардын фамилиялары		% үлүш
1	Ким Вячеслав Константинович (кыйыр ири катышуучу)	97,14%

* - 2026-жылдын 5-июнундагы №9 СД протоколуна ылайык, төмөнкү чечим кабыл алынды: «Оптим Банк» ААК Башкармасынын Төрагасынын биринчи орун басары Исмаев Гарып Муратовичтин ыйгарым укуктары 2026-жылдын 1-июнундагы жеке арызынын негизинде, 2026-жылдын 1-июлунан баштап өз каалоосу менен мөөнөтүнөн мурда токтотулсун.

3. 2026-жылдын 30-июнуна капиталдын түзүмү

№	Берене	миң сом
	Биринчи деңгээлдеги капитал	
	Биринчи деңгээлдеги базалык капитал	
740	Жөнөкөй акциялар	5 600 000
750	Артыкчылыктан куммулятивдүү эмес акциялар (Биринчи деңгээлдеги негизги капиталга киргизүүгө ылайыктуу) ☐	0
760	Номиналдан ашыкча төлөнгөн капитал ☐	0
770	Банктын келечектеги муктаждыктары үчүн резервдер ☐	0
780	Бөлүштүрүлбөгөн пайда (өткөн жылдардагы чыгымдар) ☐	8 619 636
790	(-) Учурдагы жылдын чыгымдары	0
800	(-) Материалдык эмес активдер	321 637
810	(-) Консолидацияланбаган банктарга, финансы-кредиттик уюмдарга жана банктык эмес финансы-кредиттик уюмдарга инвестициялар	0
820	(-) Кийинкиге калтырылган салыктык активдер	0
830	(-) Банктын өз акцияларына тике же кыйыр инвестициялары	0
840	Биринчи деңгээлдеги базалык капиталдын жалпы суммасы (740-830-бер. суммасы)	13 897 999
	Биринчи деңгээлдеги кошумча капитал	
850	Жеке жана юридикалык жактар тарабынан киргизилген кошумча капитал	0
860	Артыкчылыктан акциялар (Биринчи деңгээлдеги базалык капиталга киргизүүгө жараксыз) жана алардын номиналдык наркынан жогору киргизилген сумма	0
870	Капиталдын башка шаймандары	0
880	(-) Өзүнүн жеке менчик Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталына тике же кыйыр инвестициялар	0
890	(-) Консолидацияланбаган банктардын Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталына жана финансы-кредиттик уюмдардын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (эгер мүмкүн болсо)	0
900	Биринчи деңгээлдеги кошумча капиталдын жалпы суммасы (850-890-бер. суммасы)	0
910	Биринчи деңгээлдеги капиталдын жалпы суммасы (840-бер. жана 900-бер. суммасы)	13 897 999
	Экинчи деңгээлдеги капитал	
920	Ушул жылдын кирешеси	1 600 265
930	Жалпы резервдер (киргизүү үчүн алгылыктуу)	655 308
940	Баалуу кагаздарды кайра баалоо боюнча резервдер	0
950	Консолидациялоодо чет өлкөлүк валютаны кайра баалоо боюнча резервдер ☐	0
960	Пайданы тегиздөө резерви ☐	0
970	Инвестициялар боюнча тобокелдиктерди жабуу резерви ☐	0
980	Банктын директорлор кеңешинин жазуу жүзүндөгү арызы боюнча Улуттук банктын уруксаты менен Экинчи деңгээлдеги капиталдын курамына киргизилиши мүмкүн болгон капиталдык жана карыздык шаймандардын бир бөлүгү ☐	0
990	Экинчи деңгээлдеги капиталга киргизилген акцияларды (Биринчи деңгээлдеги капиталга кирбеген) сатуу баасы менен алардын эмиссиянын жыйынтыгы боюнча номиналдык наркынын ортосундагы айырма ☐	0
1000	(-) Өзүнүн жеке менчик Экинчи деңгээлдеги капиталына түз же кыйыр инвестициялар ☐	0
1010	(-) Консолидацияланбаган банктардын Экинчи деңгээлдеги капиталына жана финансылык-кредиттик уюмдардын жана финансылык эмес уюмдардын капиталына инвестициялар (эгер мүмкүн болсо) ☐	0
1020	Экинчи деңгээлдеги жалпы капитал (920-1010-бер. суммасы) ☐	2 255 574
1030	Жалпы таза суммардык капитал (910-бер. жана 1020-бер. суммасы) ☐	16 153 573

4. Кардарлардын кредиттерин тармактык бөлүштүрүү

№	Кардарлардын кредиттерин тармактык бөлүштүрүү, миң сом	30.06.2026	31.12.2025
1	Кредиттер жана финансылык ижара, бардыгы	50 823 577	42 746 264
	анын ичинде:		
2	Өндүрүшкө кредиттер	3 788 712	3 256 712
3	айыл чарба, сактоо жана кайра иштетүү үчүн кредиттер	1 856 184	1 704 121
4	соода жана тейлөө үчүн кредиттер	14 184 572	14 059 688
5	курулушка кредиттер	6 788 711	4 850 513
6	ипотека	6 204 348	5 140 776
7	керектөө кредиттери	12 828 865	9 142 824
8	башка кредиттер	5 172 183	4 591 630

5. Каттоо боюнча ФОЭС жана КРУБ талаптарынын ортосундагы айырмачылыктар

КРУБдун талаптары мүмкүн болуучу жоготуулардын резервин баалоо жана активдер боюнча пайыздык кирешени таануу жагынан ФОЭСтин талаптарынан айырмаланат, бул төмөнкү статьяларга тиешелүү айырмачылыктардын келип чыгышына алып келет:

Берене, миң сом	30.06.2026	31.12.2025	30.06.2025
Потенциалдуу жоготууларды жана чыгымдарды жабуу резерви (РППУ), анын ичинде кардарларга берилген кредиттер жана каражаттар боюнча	6 687 667	5 918 907	5 828 663
башка активдер боюнча	5 928 893	5 329 044	5 170 594
Күтүлгөн кредиттик жоготуулар (НЭК) баалоо резерви, анын ичинде кардарларга берилген кредиттер жана каражаттар боюнча	758 774	589 863	658 069
башка активдер боюнча	2 676 734	2 199 375	2 099 936
Улуттук банктын талаптары боюнча бөлүштүрүлбөгөн пайда ☐	2 552 217	2 081 449	1 927 245
Эл аралык финансылык отчеттуулук стандарты боюнча	124 517	118 615	172 691
Улуттук банктын талаптары боюнча таза пайда ☐	10 219 901	8 619 636	9 412 777
ФОЭС талаптары боюнча таза пайда ☐	13 760 642	11 867 947	6 478 502
	1 600 265	2 411 662	655 708
	1 892 695	2 560 516	953 627

Башкармалыктын төрагасынын орун басары

Башкы бухгалтер

Турбатов Р.Р.

Осмонова Д.Д.